

III Кыргыз Республикасынын Туруктуу энергетиканы каржылоо механизми – ДКИБ банкына III Кредит

Долбоордун номери:

57268

Статусу:

Бекитилген

Жайгашкан жери:

Кыргыз Республикасы

Тармагы: каржы уюмдары

Мамлекеттик/жеке сектор: жеке

Экологиялык категориясы:

Каржылык ортомчу

Бекитилген күнү: 2026-жылдын 12-майы

Долбоордун англис тилиндеги резюмеси жарыяланган күн

2026-жылдын 20-майы

«Маалыматка ээ болуу жөнүндө» директиванын 1.4.2 iii) бөлүмүнө ылайык: «Директорлор кеңеши Банкка долбоорду бекитүүгө ыйгарым укуктарды берген учурларда, Банктын оперативдик жетекчилиги тарабынан бекитиле турган долбоорлордун резюмесинин мазмуну тийиштүү мезгилдин башында Банкка мүчө мамлекетке билдирилет жана бул мезгил аралыгында «ЕРӨБ түзүү жөнүндө макулдашуунун» 13 iii) беренесине ылайык каршы пикирлердин жок экендиги тууралуу билдирме жиберилет».

Долбоордун сыпаттамасы

Кыргыз Республикасы үчүн Жашыл энергетиканы каржылоо механизмдин алкагында (III КР ТЭКМ) «Демир Кыргыз Интернэшнл Банк» ЖАКка (мындан ары — «ДКИБ») 20 млн АКШ долларына чейинки суммада кыргыз сому менен синтетикалык биринчи кезектеги кредит же АКШ долларындагы кредит берүү. Кредиттик каражаттар акыркы карыз алуучуларга энергетикалык натыйжалуулугу, кайра жаралуучу энергия булактары, айланма экономика жана климаттын өзгөрүүсүнө туруктуулук багытындагы инвестициялар үчүн берилет. Долбоор чакан жана орто ишкерликтин (ЧОИ) атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн андан ары чыңдоого жана алардын климаттын өзгөрүүсүнө туруктуулугун жогорулатууга мүмкүндүк берет, ошондой эле өлкөнүн каржы секторун өнүктүрүүгө, өзгөчө улуттук валютада кредит берүү аркылуу өбөлгө түзөт.

Кредит тиешелүү түрдө 10 млн АКШ доллары, 5 млн АКШ доллары жана 5 млн АКШ доллары өлчөмүндөгү үч транш менен берилет, мында экинчи жана үчүнчү транштар милдеттүү болуп саналбайт.

Долбоордун максаттары

Долбоор ДКИБдин энергия натыйжалуулугу жана суу менен камсыздоо тармагындагы долбоорлорду каржылоо боюнча ички дараметин өнүктүрүү аркылуу кыйла атаандаштыкка жөндөмдүү каржы секторун түзүүгө көмөктөшөт. Бул ДКИБге жана анын кардарларына долбоорлорду ишке ашырууда колдоо көрсөтүүгө, алынган натыйжаларды текшерүүгө жана акыркы карыз алуучулар үчүн инвестициялык стимулдарды түзүүгө багытталган техникалык көмөк көрсөтүү аркылуу ишке ашырылат. Кичи долбоорлор III КР ТЭKM программалык билдирүүсүндө көрсөтүлгөн техникалык жана каржылык талаптарга шайкештик критерийлерине ылайык тандалып алынат. Алынган каражаттардын 100% жашыл экономикага өтүүдөгү инвестициялар үчүн колдонулат.

Өткөөл процесске таасири

Өткөөл процесске күтүлгөн таасиринин баллдык көрсөткүчү: 70

Долбоор Кыргыз Республикасындагы энергия жана суу менен камсыздоонун натыйжалуулугун жогорулатуу чөйрөсүндө турак-жай жана коммерциялык секторлорго кредит берүүнү кеңейтүүгө, ошондой эле энергия жана суу менен камсыздоонун натыйжалуулугун жогорулатуу боюнча долбоорлордун жакшы натыйжаларын көрсөтүүгө жардам берүү аркылуу жашыл экономиканы курууга көмөктөшөт.

Кардар жөнүндө маалымат

«ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК» ЖАК ДКИБ ЕРӨБдүн узак мөөнөттүү кардары болуп саналат, ал 1997-жылдан тартып 2018-жылдын аягына чейин анын акционери болгон. Бүгүнкү күндө ЕРӨБ ДКИБге ар кандай профилдеги карыздык каражаттардын кеңири спектрин, анын ичинде чакан жана орто ишкерлиги (ЧОИ) жана энергия натыйжалуулугун жогорулатуу үчүн кредиттерди, ипотекалык кредиттерди жана сооданы өнүктүрүүгө көмөктөшүү үчүн каражаттарды жалпы суммасы 50 млн АКШ долларынан ашык суммага берген. ДКИБ менен болгон мамиледе ЕРӨБ дүң кредит берүүнүн ири булагы катары чыгат, анткени ДКИБ негизинен өзүнүн депозиттик каражаттарын колдонууга таянат жана өз өлкөсүндө эксперттик билимдерди алмашуу процесстерине, резонанстуу жана эл аралык каржы уюмдары тарабынан каржылануучу долбоорлорду ишке ашырууга тандалма негизде катышуу максатында гана дүң карыздарды алат.

ЕРӨБ каржылоосу

20 млн АКШ доллары.

20 млн АКШ долларына чейинки суммада же ушул суммага эквиваленттүү кыргыз сомундагы биринчи кезектеги кредит. Кардар карыздык каражаттарды синтетикалык кыргыз сомунда же АКШ долларында тандоо укугуна (опционго) ээ болот.

Долбоордун жалпы баасы

20 млн АКШ доллары.

Толукталышы

Кредиттин толуктоочулук функциясы кардарга төмөнкүлөрдү берүү менен камсыз кылынат: i) улуттук валютада өтө зарыл болгон орто мөөнөттүү каржылоо каражаттарын төмөнкүлөр менен айкалыштыруу: ii) инновациялык каржылоо схемасы жана куралдары, iii) ченем жаратуу технологиялары, iv) билимдерди, инновацияларды өткөрүп берүү жана дараметти жогорулатуу ыкмалары.

Кредиттин толукталышынын гендердик өңүтү, аялдар менен эркектерге жашыл каржылоо булактарына жетүү үчүн тең укуктуу мүмкүнчүлүктөрдү берүүдөн тышкары, кардардын дараметин гендердик факторлорду эске алган жашыл кредит берүү тутумуна интеграциялоо аркылуу камсыз кылынат деп күтүлүүдө.

Экологиялык жана социалдык маселелер

ДКИБ ЕРӨБдүн учурдагы кардары болуп саналат жана бүгүнкү күнгө чейин Банкка экосоциалдык маселелер боюнча сапаттуу түзүлгөн жылдык отчетторду берип келет. ДКИБден мындан ары да микро-, чакан, орто жана корпоративдик кредиттерге карата экосоциалдык тобокелдиктерди башкаруу чөйрөсүндөгү ченемдерди аткаруу; ЕРӨБ тарабынан белгиленген Долбоорлорду ишке ашыруу боюнча талаптардын (ДИТ) 2, 4 жана 9-пункттарын сактоо, анын ичинде ЕРӨБдө колдонулуп жаткан жана 2019-жылдын редакциясындагы Экологиялык жана социалдык саясатта (ЭСС) каралган кеңейтилген Экосоциалдык тыюу салынган тизмектин жана Уруксат берилген тизмектин жоболорун сактоо, ошондой эле Банкка өзүнүн жылдык экосоциалдык отчеттуулугун берүү талап кылынат. Зарылчылыкка жараша, КР ТЭKM багыты боюнча каржылануучу кичи долбоорлор шамал, гидро-, күн, геотермалдык энергияны же биомасса энергиясын пайдалануу чөйрөлөрүндө ишке ашырылганда экосоциалдык алгылыктуулук ченемдерине жооп бериши керек.

Экологиялык баалоо

Долбоор ЕРӨБдүн ал тарабынан кыйыр түрдө каржылануучу инвестициялык операциялардын Париж макулдашуусуна шайкештигин камсыздоо ыкмасын колдонуунун негизинде Париж макулдашуусунун максаттарына ылайыктуу деп таанылган. Максаттарга шайкештигин аныктоо 1-принципти (контрагенттердин Париж макулдашуусу боюнча милдеттенмелери) жана 2-принципти (субтранзакциялардын чыпкасы) колдонууга негизделген.

ЕРӨБдүн каржылоосунун 100%ы жашыл каржылоо катары классификацияланат, анткени ал климаттын өзгөрүүсүнүн кесепеттерин жумшартуу жана аларга көнүү, айлана-чөйрөнү коргоо иш-аракеттерин жана башка экологиялык максаттарды колдойт. Мындай классификация ЕРӨБдүн инвестицияларын жашыл каржылоону аныктоо методологиясына ылайык жүргүзүлөт.

Техникалык кызматташуу жана гранттык каржылоо

ДКИБ III КР ТЭКМ иштешинин алкагында Техникалык кызматташуу Программасы боюнча маркетинг, долбоорлорду иштеп чыгуу жана түзүү, жогоруда көрсөтүлгөн аларды каржылоо механизминин иштешин жалпы натыйжалуу башкаруу маселелери боюнча, анын ичинде гендердик факторлорду эске алуу менен консультациялык колдоо алат.

Компаниядагы байланыш адамы

Нурлан Эсеналиев

Nurlan.Esenaliev@demirbank.kg

+996312909060

www.demirbank.kg

Долбоордун резюмесинин жаңыртылган акыркы күнү:

2026-жылдын 20-майы

Өткөөл процесс боюнча түшүндүрмө

ЕРӨБдүн өткөөл мезгилге таасир этүүгө карата мамилеси жөнүндө толук маалыматты [бул жерден](#) таба аласыздар.

Ишкердик мүмкүнчүлүктөрү

Ишкердик мүмкүнчүлүктөрү жана сатып алуулар боюнча кардар компания менен байланышыңыздар.

ЕРӨБ менен ишкердик мүмкүнчүлүктөрү (сатып алууларга байланышпаган) боюнча төмөндөгү жолдор менен байланышыңыздар:

Тел: +44 20 7338 7168

Эл.почта: projectenquiries@ebrd.com

Мамлекеттик сектордогу долбоорлор боюнча [ЕРӨБдүн сатып алуулар боюнча сайтына кириңиз:](#)

Тел: +44 20 7338 6794

Email: procurement@ebrd.com

Жалпы маселелер

Конкреттүү суроо-талаптар [ЕРӨБдүн суроо-талаптар формасы аркылуу берилет.](#)

Экологиялык жана социалдык саясат (ЭСС)

[ЭССде](#) жана Ишке ашыруу талаптарында (ИАТ) ЕРӨБ «экологиялык жактан негизделген жана туруктуу өнүктүрүүгө» көмөктөшүү боюнча өзүнүн милдеттемелерин кандайча аткаргандыгы тууралуу баяндалган. ЭСС менен ИАТ кардарлардын коомдук маалымат жана консультациялар тууралуу улуттук мыйзамдардын талаптарын сактоосу жөнүндө конкреттүү жоболорду, кызыкдар тараптардын, анын ичинде экологиялык көйгөйлөр, кардарлардын жана долбоордун социалдык натыйжалуулугу боюнча тынчыздануулары менен арыздарын алуу жана аларды чечүүнү жеңилдетүү үчүн даттанууларды кароо механизмдерин түзүүнү өзүнүн ичине камтыйт. Экологиялык жана социалдык тобокелчиликтердин мүнөзү жана масштабына жана долбоордун таасир этүүлөрүнө жараша, ЕРӨБ өзүнүн кардарларынан зарыл болгон учурларда долбоорлорду жүзөгө ашыруунун жыйынтыгында келип чыга турган тобокелчиликтер менен таасирлер же кызыкдар тараптар менен маңыздуу консультацияларды жүргүзүү, ошондой эле Кайтарым байланышты кароо жана ага реакция кылуу жөнүндө маалыматтарды ачыктоону кошумча талап кылат.

Бул жагдай тууралуу ЕРӨБдүн тажрыйбасы жөнүндө тагыраак маалыматтар [ЭССде](#) баяндалган.

Бүтүндүк жана шайкештик

ЕРӨБдүн Шайкештик боюнча башкы кызматкеринин кеңсеси (ШБKK) Банктын баардык ишмердүүлүгүнө, мыкты эл аралык тажрыйбаларга ылайык, талаптагыдай башкарууга көмөктөшөт жана акниеттүүлүктүн эң мыкты стандарттарын колдонууну камсыз кылат. Акниеттүүлүк боюнча комплекстүү текшерүү долбоорлордун банк үчүн акниеттүүлүк менен репутациянын кабыл алынгыс тобокелчиликтерин сунуштабашын камсыздоо үчүн жүргүзүлөт. Банк долбоорду баалоону бекитүү баскычында көйгөйлөрдү аныктоону жана чечүүнү банктык операциялардын бүтүндүгүн камсыздоонун натыйжалуу каражаты деп эсептейт. ШБKK мындай коргоочу аракеттерде маанилүү ролду ойнойт, ошондой эле инвестиция кылгандан кийин долбоорлордогу бүтүндүүлүк тобокелчиликтерин көзөмөлдөөдө жардам берет.

ШБKK ошондой эле ЕРӨБ тарабынан каржыланган долбоорлордогу алдамчылык, коррупция жана мыйзамсыз аракеттер жөнүндө билдирүүлөрдү иликтөөгө жооп берет. Банк ичиндеги, ошондой эле банк сыртындагы алдамчылыкка же коррупцияга шектенген адам compliance@ebrd.com электрондук дереги аркылуу көзөмөлдөө боюнча башкы кызматкерге жазуу жүзүндө кабар бериши керек. Жиберилген баардык материалдар кийинки кадамдарды көрүү үчүн ШБKKда каралат. Баардык билдирүүлөр, анын ичинде анонимдүү берилгендери да, каралат. Билдирүүлөр банк колдонгон же анын ишмердүүлүгү жүргүзүлгөн өлкөлөрдүн каалаган тилдеринде түзүлүшү мүмкүн. Берилген маалыматтар ишенимдүү болушу зарыл.

Маалыматтын жеткиликтүүлүгү жөнүндө саясат (МЖС)

МЖС, 2020-жылдын 1-январынан тарта күчүнө киргенден кийин, ЕРӨБдүн маалыматты кантип ачыктаарын жана өзүнүн стратегияларынан, саясаттарынан жана операцияларынан кабардар болуусу менен аларды түшүнүүсүн жогорулатуу максатында кызыкдар тараптар менен кантип кеңешээрин аныктайт. ЕРӨБдүн веб-сайтында кандай маалымат бар экенин билүү үчүн [Маалыматтын жеткиликтүүлүгү жөнүндө саясат](#) бетине кириңиз.

Маалымат алууга конкреттүү суроо-талаптарды ЕРӨБдүн [суроо-талаптар формасы менен жөнөтүүгө болот](#).

Долбоорлор боюнча көзкарандысыз отчеттуулук механизми (ДКОМ)

Эгер Кардар же Банк менен экологиялык, коомдук же социалдык көйгөйлөрдү чечүү боюнча аракеттер ийгиликтүү болбосо (маселен, Кардардын долбоор деңгээлиндеги даттанууларды кароо механизми аркылуу же Банк жетекчилиги менен түз сүйлөшүү аркылуу), жеке жактар жана уюмдар аларды тынчсыздандыргын маселелерди Долбоорлор боюнча көз карандысыз отчеттуулук механизми (ДКОМ) аркылуу чечүүнү тандашы мүмкүн.

ДКОМ долбоордун зыян келтирген (же зыян келтириши мүмкүн) деп эсептелген маселелерин өз алдынча карайт. Бул Механизмдин максаты - экологиялык, социалдык жана коомго маалыматты ачыктоо көйгөйлөрүн чечүүдө кызыкдар тараптардын ортосундагы диалогду колдоо; банк өзүнүн [экологиялык жана социалдык](#) саясаты менен [маалыматтын жеткиликтүүлүгү жөнүндө](#) саясатынын долбоорго тиешелүү болгон жоболорун сактап же сактабай жатканын аныктоо; жана тиешелүү учурларда, бул саясаттардын сакталбаган жагдайларын четтетүү, ошол эле маалда келечекте Банктын бул саясаттардан четтөөсүнүн алдын алуу болуп саналат.

[Долбоорлор боюнча Көзкарандысыз Отчеттуулук Механизминин веб-баракчасына](#) кирип, ДКОМ жана анын мандаты жөнүндө; карап чыгуу үчүн [Арыз берүү](#) жолдору; же ДКОМ жана арыз берүү жолдору жөнүндө кошумча түшүндүрмө жана маалымат алуу үчүн ДКОМ менен ipam@ebrd.com электрондук дареги аркылуу байланышуу тууралуу көбүрөөк биле аласыз.